

М. М. Адышев атындағы Ош технологиялық университетинин, Ош мамлекеттік университетинин жана Б. Сыдыков атындағы Кыргыз-Өзбек Эл аралық университетинин алдындағы биология илимдеринин (доктору) кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 06.23.663 диссертациялық кеңештин эксперти биология илимдеринин доктору, доцент Сакбаева Зулфия Исаиловнанын 03.02.08 – экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун берилген Маметова Кызбурак Кожоевнанын “Шаар чөйрөсүн стресстик факторлордун таасирлеринен коргоодо парктык бак-дарактардын экологиялық ролу” деген темадагы диссертациясына

## КОРУТУНДУСУ

Эксперт изденүүчү Маметова Кызбурак Кожоевна тарабынан берилген “Шаар чөйрөсүн стресстик факторлордун таасирлеринен коргоодо парктык бак-дарактардын экологиялық ролу” деген темадагы диссертациясын карап чыгып, төмөндөгүдөй чечимге келди:

### **1. Диссертациялық кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке иштин дал келиши.**

Кандидаттык диссертация Ош шаарындағы декоративдүү дарактардын жана бадалдардын ызы-чууга, чаңга жана абанын булганышына туруктуулугун жогорулатуу, ошондой эле айланы-чөйрөнүн санитардык-гигиеналық абалын жакшыртуу максатында изилдөөгө арналган. Иште 03.02.08 - экология адистигине ылайык келген жашыл аянттарды реконструкциялоо жана көрктөндүрүү боюнча практикалык сунуштар иштелип чыккан. Диссертациялык жумуштун негизги өзөгү 03.02.08 -- экология адистигинин паспортунун 1; 2, 4-пункттарына критерийлерине толук жооп берет.

**2. Иштин максаты катары:** Бул диссертациялық изилдөөнүн максаты Ош шаарынын шартында декоративдүү дарак жана бадал өсүмдүктөрүнүн өсүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн табуу болуп саналат, ошондой эле, изилдөөдө ызы-чuu, топурак жана айланы-чөйрөнүн газ булганышына туруктуулугун жогорулатуу максатында, аларды калыбына келтирүү экологиялық негиздемеге багытталган, санитардык абалын жакшыртуу, ошондой эле көрктөндүрүү иштери боюнча практикалык сунуштарды берүү.

Коюлган максат диссертацияда төмөндөгү төрт негизги милдеттерди аткаруу менен чечилген:

1. Жашылдандыруу үчүн бак-дарактардын түрлөрүн системалаштыруу,
2. Сейил бактардын түрлөрүнүн ар түрдүүлүгүн талдоо,
3. Шаардагы стресстерге баа берүү жана алардын экологияга тийгизген таасири,

4. Сейил бактардын зоналарын натыйжалуу көрктөндүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Коюлган милдеттерге жетүүнүн этаптары такталган, объектиси жана каражаттары келтирилген. Изилдөөнүн методологиялык жана теориялык базасын чет элдик, батыш, орус жана Ата мекендиk илимпоздордун эмгектери түздү, алар парктардагы дарактардын ролун шаардык чөйрө, анын ичинде абанын булганышы, ызы-чуу жана жылуулук аралынын таасири, ошондой эле ден соолуктун абалын жана шаар тургундарынын жалпы жыргалчылыгын жакшыртуу үчүн иштеп чыккан эмгектери камтылган. Аталган багыттагы методдор менен иликтөөнү жүргүзүшкөн иликтөөчүлөрдүн колдонгон ар тармактуу жолдору белгилүү, ошого ылайык максатка жетүү мүмкүнчүлүгү бар.

Диссертациянын изилдөө объектиси диссертациянын максаттарына жана милдеттерине ылайык келет. Изилдөөнүн максатына жетүү үчүн эксперимент, анализ, синтез, талаа натыйжаларын иштетүү үчүн колдонулуучу заманбап математикалык жана статистикалык методдордо негизделген жалпы илимий методологиялары колдонулган. Изилдөө методдору диссертациянын милдеттерине ылайык келет.

### **Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.**

Шаардык экосистемадагы бак-дарактар экологиялык, социалдык жана экономикалык маанилүү функцияларды аткарат, абанын булганышы жана ызы-чуу сыйктуу стрессстерди азайтып, жарандардын психикалык саламаттыгын жана жыргалчылыгын жакшыртат.

Ош шаарынын парктарындагы бак-дарактардын түрлөрүнүн курамы темасы аз изилденген бойdon калууда жана бул жаатта илимий маалыматтар чектелүү. Демек, жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактардын шаар чөйрөсүндөгү экологиялык ролуна шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштеринин натыйжалуулугун кыйла жогорулатат.

**Диссертацияда коюлган милдеттердин ар бириң чечүү зарылдыгын негиздөөдө илимий адабияттагы маалыматтарды сындал талдоо жүргүзүүнүн даражасы жана толуктугу:** Диссертацияны жазууда учурдагы илимий адабияттарды толук жана максаттуу пайдалануу маанилүү. Эмгекте Ата мекендиk жана чет өлкөлүк окумуштуулардын эмгектерине басым жасоо менен изилдөө темасы боюнча илимий ойдун өнүгүүсүнүн негизги этаптары талданат. Бул чыгармалардын идеялары менен корутундуларына, сынчыл түшүнүүсүнө өзгөчө көңүл бурулган. Жыйынтыгында автор фактыларга жана материалдарга, ошондой эле маселелерде белгиленген көйгөйлөрдү чечүү денгээлин көрсөткөн адабий булактарга таянуу менен өз тыянактарын түзгөн. Адабий анализде ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган мурунку чет өлкөлүк жана Ата мекендиk илимий изилдөөлөр толук талданган.

**3. Илимий натыйжалар.** Ош шаарында биринчи жолу парктардагы жашыл мейкиндиктердин экологиялык абалына талдоо жүргүзүлдү. Декоративдүү өсүмдүктөрдүн экологиялык пайдалуулугунун көрсөткүчтөрү, аларды жайгаштыруу схемалары жана шаар чөйрөсүнө туруктуулугун жогорулатуу ықмалары иштелип чыгып, сунуштар берилген.

Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында тиешелүү натыйжаларга жетишилип, теориялык жана практикалык сунуштар илимий көз караштан жаңычыл болуп чыкты. Илимий натыйжалардын ишенимдүүлүгүн негиздөө маалымат чогултуу ықмаларын жана аргументация ықмаларын камтыйт. Бул эмгек прикладдык мааниге ээ жана белгиленген квалификациялык критерийлерге жооп берген учурдагы илимий теорияларды же концепцияларды толуктайт.

#### **4. Алынган натыйжалардын илимий практикалык маанилүүгү.**

Инвентаризациялоо жана көп функционалдуу талдоо жүргүзүүдө Ош шаарындагы көчөттөрдүн түрдүк курамы биринчи жолу аныкталган. Даракбадал флорасы аймактык мониторингдин негизин түзөт жана шаарды жашылданышырууда маанилүү роль ойнойт. Табылган флоранын экологиялык, морфологиялык жана эстетикалык мүнөздөмөлөрүн талдоо принциптери жана методдору көптөгөн прикладдык маселелерди илимий жана практикалык жактан чечүүгө теориялык мамилени иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Ош шаарындагы бак-дарактарды изилдөө процессинде алынган натыйжалар жана аларды талдоодо дарак өсүмдүктөрүнүн ылайыктуу түрлөрүн тандоого, аларды отургузуу үчүн оптималдуу жерлерди аныктоого, ошондой эле алардын шаардык чөйрөнү жакшыртууда, кооздук баалуулугун жогорулатууга жардам берет.

Изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын Ош шаарынын парктарындагы жашыл бактарды жаңылоо жана шаардын башка коомдук объектилерин жашылданышыруу үчүн пайдалануу сунушталат. Практикалык сунуштар көчөлөрдөгү, парктардагы жана скверлердеги дарактардын жана бадалдардын түрлөрүн реконструкциялоого жардам берет, ошондой эле муниципалдык башкарууда жана ЖОЖдордун окуу процессинде колдонулат.

**5. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши.**  
Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, анда коюлган изилдөөнүн максаттарына жана милдеттерине дал келет.

#### **6. Айрым мүчүлүштүктөр:** Иште кээ бир кемчиликтер бар:

1. Кээ бир бөлүмдөрдө берилген маалыматтар башка бөлүмдөрүндө кайталанат. Ошол эле маалымат кайталанбашы керек деп эсептейм.
2. Диссертациянын текстин кылдаттык менен карап чыгуу зарыл. Ал грамматикалык каталарды текшерүүнү талап кылат.

3. Диаграммалар бир түстө болгондуктан, кайсы сзыык эмнени билдириэри жана кандай айырмачылыктар бар экендиги түшүнүксүз. Ошондуктан, ар бир сзыык анын мааниси айкын болушу үчүн түстүү болушу керек.

4. Диссертациянын кыргыз жана орус тилдеринде авторефератта берилген таблицалардагы жана диаграммалардагы туура эмес жана грамматикалык каталарды ондоо зарыл.

5. Диссертациянын текстинде жана авторефераттын кыргызча-орусча вариантында терминдер бирдей болушу керек.

6. Авторефератта терминдер аларды колдонууда ырааттуулукту камсыз кылуу менен чоң же кичине тамгалар менен жазылууга тийиш.

**7. Сунуштар:** Диссертациялык иш 02.03.08 – экология адистигине туура келет. Текстте грамматикалык каталарды текшерүү зарыл. Таблицалардагы жана диаграммалардагы техникалык мүчүлүштүктөрдү жана туура эмес аталыштарды да ондоо керек. Иштин эксперименталдык бөлүгүнө тиешелүү методикалык отчеттор тиешелүү графага жайгаштырылышы керек.

**8. Сунуштамалар:** Жетектөөчү уюмdu, расмий оппоненттерди даярдоо жөнүндө сунуштун негиздүүлүгү. Диссертациялык көнештин экспертик комиссиясы бул кандидаттык диссертация боюнча жетектөөчү уюм катары 03.02.08 -- экология адистиги боюнча илимий кадрлары бар Мирзо Улукбек атындагы Өзбекистан Улуттук университетинин экология кафедрасын (700174, Өзбекистан Республикасы, Ташкент ш., университет көч.4) сунуштоого болот.

**Биринчи оппонент катары** Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин «Инновациялык технологиилар» илимий-изилдөө институтунун директору, биология илимдеринин доктору Самиева Жыргал Токтоголовнаны (автореферат боюнча шифры - 03.02.08) сунуштайм.

*Илимий макалалары:*

1. Main representatives of the natural origin of the genus salix l. in the southern regions of kyrgyzstan. Absatarov R., Mamasadyk uulu A., Samieva J. E3S Web of Conferences. 2024. T. 537. C. 05005.
2. Эффективность суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность юго-западного региона Кыргызстана. Турсунбаев Ж.Ж., Смаилов Э.А., Самиева Ж.Т., Хасанов Б.У. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. № 8. С. 32-41.
3. Питание растений для получения экологически чистых продуктов Самиева Ж.Т., Смаилов Э.А. Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2016. № 1-4 (216). С. 296-302.

4. Экологическая роль органического вещества почв Самиева Ж.Т., Капарова М.К., Эрматова В.Б., Миралы К.А. Наука и новые технологии. 2013. № 7. С. 129-131.
5. Негативное действие на компоненты экологической системы несбалансированного применения удобрений Смаилов Э.А., Самиева Ж.Т., Капарова М.К., Миралы К.А. Наука и новые технологии. 2013. № 7. С. 142-145.

**Экинчи расмий оппонент катары изилдөөнүн проблемасына жакын эмгектери бар:** Алмагро компаниясынын, регионалдык менеджери, биология илимдеринин кандидаты, Мамытов Азамат Мамасадыковичти (автореферат боюнча шифры – 03.00.16, 03.00.08) сунуш кылам.

1. Population ecology of gypsy moth in Kyrgyzstan / Orozumbekov A.A., Ponomarev V.I., Mamytov A.M. et al. // XIV U.S. Department of agriculture interagency research forum on gypsy moth and other invasive species.- Annapolis, 2003.- Р. 49-50.
2. Экология непарного шелкопряда в орехоплодовых лесах Кыргызстана / Орозумбеков А.А., Пономарев В.И., Мамытов А.М. // Современные проблемы защиты и карантина растений: Материалы междунар. науч. практ. конф.- Алматы, 2005.- С. 143-147.
3. Токторалиев Б.А., Мамытов А.М. Некоторые особенности мониторинга в орехоплодовых лесах Кыргызстана за непарным шелкопрядом (*Lymantria dispar* L.) южно-киргызской популяции // Материалы Междунар. науч. конф. «Ботаника, экология, охрана растений».- Андижан, 2007.- С. 146-148.

## **9. Корутунду:**

Авторефераттардын орус жана кыргыз тилдериндеги варианттары талапка жооп берип, так жана сапаттуу маалымат берет. Маметова Кызыбурак Кожоевнанын “Шаар чөйрөсүн стресстик факторлордун таасирлеринен коргоодо парктык бак-дарактардын экологиялык ролу” деген темада жазылган кандидаттык диссертациясы баардык жагынан алып караганда Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясынын «Илимий даражаларды ыйгаруу тартиби» жөнүндөгү жобосуна ылайык аткарылган.

**10. Диссертациялык кеңештин эксперти сунуш кылышынан документтерди карап чыгып,** М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин, Ош мамлекеттік университетинин жана Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин алдындагы биология илимдеринин (доктору) кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 06.23.663 диссертациялык кеңешине 03.02.08 — экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Маметова Кызыбурак Кожоевнанын “Шаар чөйрөсүн стресстик факторлордун таасирлеринен коргоодо парктык бак-дарактардын экологиялык ролу” деген темадагы диссертациясын кабыл алууну сунуш кылат.

Д.066.23.663 диссертациялык кеңешинин  
эксперти, биология илимдеринин доктору,  
доцент



**Сакбаева З. И.**

Дата 21.11.2024-ж.

Эксперт З.И. Сакбаеванын кол тамгасын тастыктайм:

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катышы  
биология илимдеринин кандидаты, доцент

**Тешебаева З. А.**

